



ТОКТОМ

11-март 2022-ж. № 52

Нарын ш.

2021-2026-жылдары Кыргыз Республикасында Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясын ишке ашыруу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 13-ноябрындагы № 39 Жарлыгы менен бекитилген 2021-2026-жылдары Кыргыз Республикасында Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясын ишке ашыруу, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 24-декабрындагы №341-т тескемесин жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2022-жылдын 9-мартындагы №36-б буйругун аткаруу максатында, **ТОКТОМ кылам:**

1. 2021-2026-жылдары Кыргыз Республикасында Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясын ишке ашыруу боюнча шаардык Иш-чаралар планы жана уюштуруу комитетинин курамы 1, 2 тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Нарын шаардык тиешелүү мекеме-ишканалардын жетекчилери:

- “2021-2026-жылдары Кыргыз Республикасында Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясын ишке ашыруу” максатында Иш-чаралар пландарын иштеп чыгышсын жана уюштуруу комитеттеринин курамдарын бекитишсин жана планды аткарууга алышсын;

- Иш-чаралар пландарын тиешелүү жылга бекитилген бюджеттердин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу салынбаган каржылоонун башка булактарынын каражаттарынын чегинде ишке ашырышсын.

3. Уюштуруу комитети шаардык Иш-чаралар планын ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн кызыкдар мамлекеттик органдарды жана уюмдардын өз ара тыгыз аракеттенүүсүн координациялоону камсыз кылышсын.

4. Нарын шаардык мэриясынын пресс-катчысы “2021-2026-жылдары Кыргыз Республикасында Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясын ишке ашыруу” боюнча өткөрүлүп жаткан иш-чараларды жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу кеңири чагылдырсин.

5. Иш-чаралар планын ишке ашыруу боюнча жеринде аткарылып жаткан иштер тууралуу маалыматтарды квартал сайын отчёттук мезгилден кийинки айдын 1нен кечиктирбестен Нарын шаардык мэриясына берип турушсун.

6. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө Нарын шаарынын вице-мэри Н.Жумакадыровага тапшырылсын.

Мэр

К.Тутуев

2021-2026-жылдары Кыргыз Республикасында Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясын ишке ашыруу боюнча шаардык уюштуруу комитетинин курамы

- Нарын шаарынын вице-мэри, шаардык уюштуруу комитетинин төрайымы;
- Нарын шаардык мэриясынын башкы адиси, шаардык уюштуруу комитетинин катчысы.

Уюштуруу комитетинин мүчөлөрү:

- Нарын шаардык мэриясынын экономика өнүктүрүү бөлүмүнүн бөлүм башчысы;
- Нарын шаардык мэриясынын башкы адиси;
- Нарын шаардык мэриясынын башкы адиси- юрист;
- Нарын шаардык мэриясынын басма сөз катчысы;
- КРнин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын Нарын облусу боюнча өкүлү (макулдашуу менен);
- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин алдындагы Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин Түндүк аймактык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси (макулдашуу менен);
- Нарын шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы;
- Нарын шаардык жаштар иштер, дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн башчысы;
- Облустук медиаборборунун ага редактору (макулдашуу менен);
- Нарын шаардык Ж.Конурабаева атындагы борборлоштурулган китепканасы;
- К.Мамбетова атындагы тарыхый-этнографиялык музейинин директору (макулдашуу менен);
- Нарын шаардык ички иштер бөлүмү;

Аппарат жетекчи

Н.Кайыпов

2021-2026-жылдары Кыргыз Республикасында Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы

№	Милдеттер	Чаралар/иш-аракеттер	Жооптуу аткаруучулар	Өнөктөштөр (макулдашуу боюнча)	Аткаруу мөөнөтү	Күтүлүүчү натыйжа
1	1-багыт. Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун аң-сезимдүү түшүнүүнү калыптандыруу					
1.1	Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусунун түшүнүгүн жана анын калыптанышын камсыз кылуу	1.1.9. Концепция тууралуу калктын маалымдуулугу боюнча райондордун жана ЖӨБОнун шаардын деңгээлинде мониторинг жүргүзүү	Нарын шаардык мэриясы	ЖМК, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр	Жарым жылда бир жолу	Отчеттор, (индикаторлор, күтүлүүчү жыйынтыктар)
		1.1.10. Жамааттардын (моноэтностуу, көп этностуу, диний, жаштар жана башка жамааттар) кызыкчылыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен Концепцияны илгерилетүү боюнча маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча ЖӨБОнун кызматкерлери үчүн окуу модулдарын жана усулдук сунуштарды иштеп чыгуу жана калкты маалымдоо үчүн ЖӨБону керектүү материалдар менен камсыздоо боюнча	Нарын шаардык мэриясы, КР Министрлер Кабинетинин алдындагы Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин Түндүк аймактык өкүлчүлүгү (Нарын шаары), КРнин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын өкүлү	Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр, ЖӨБ союзу, КМДБ, ӨЭУ	2022-2023-жылдар	Методикалык сунуштамалар. Материалдар менен 100 пайыз камсыздалышы. Маалымдалган жарандардын саны

		тиешелүү министрликтерге сунуш берүү				
1.2	Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун жана жарандык аң-сезимди өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду (иш-чараларды) ишке киргизүү	1.2.1. Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун илгерилетүү боюнча калктын жана уюмдардын жарандык демилгелерин колдоого багытталган 2022-2026-жылдарга долбоорлордун негизги багыттары жана тематикасы боюнча ММСЖСМ, МКЖӨБМА тарабынан иштелип чыккан багыттар боюнча иш алып баруу	Нарын шаардык мэриясы, Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин түндүк аймактык өкүлчүлүгү (Нарын шаары)	Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр, ӨЭУ, ККА, бизнес-коомчулук, ЖМК	Жыл сайын	2022-2026-жылдарга долбоорлордун бекитилген тематикасы
		1.2.4. Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун илгерилетүүгө багытталган долбоорлор жана алардын таасиринин жыйынтыктары жөнүндө айкындуулукту жана калктын маалымдуулугун камсыз кылуу	Нарын шаардык мэриясынын пресскатчысы	Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр, ЖМК	Туруктуу негизде	Коомчулук ишке ашырылган долбоорлор тууралуу маалымдалды. Таасирин баалоо жүргүзүлдү. Бардык маалыматтардын айкындуулугу камсыздалды
1.3	Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануу түшүнүгүн билим берүү, балдарды жана жаштарды тарбиялоо системасына	1.3.1. Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун жана көп түрдүүлүктүн баалуулуктарын калыптандыруу маселелерин мамлекеттик жана предметтик	Нарын шаардык билим берүү бөлүмү	Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр	2022-2023-жылдар	Стандарттар, окуу программалары жана методикалык материалдар жаңыланды

	киргизүү	стандарттарга, окуу программаларына жана класстан тышкары иштердин программаларына талдоо жүргүзүү жана аларды ишке киргизүү				
		1.3.4. "Окуучулардын арасында Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун калыптандыруу боюнча мектептер үчүн класстан тышкары иштердин типтүү планын" иштеп чыгуу жана анын ишке киргизилишин камсыз кылуу	Нарын шаардык билим берүү бөлүмү	Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр, ӨЭУ	2022-2023-жылдары иштеп чыгуу жана ишке киргизүү. Дайыма жүргүзүп туруу	Бул пландарды ишке ашырган мугалимдердин пайызы, класстан тышкары иштер менен камтылган балдардын пайызы
2	2-багыт: Элдин биримдигин бекемдөө/толеранттуулукту жогорулатуу жана көп түрдүүлүктү сактоо					
2.1	Көп түрдүүлүктү сактоо, толеранттуулуктун деңгээлин жогорулатуу жана жарандык биримдикти күчөтүү менен Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануу концептин өнүктүрүү үчүн ыңгайлуу чөйрөнү жана стимулдарды камсыз кылуу	2.1.7. "Кыргыз Республикасында жасалган" ж.б. улуттук бренд алдында чыгарылган ата мекендик продукттарды илгерилетүү боюнча иштелип чыккан иш-чараларды ишке ашыруу	Нарын шаардык мэриясынын экономика, өнөр-жай, ишкердикти колдоо жана инвестиция тартуу бөлүмү	Чакан жана орто бизнес, бизнес-ассоциацияларККА ,ЖМК	2022-2023-жылдар	Иш-чаралар планын жана маалыматтык компанияны аткаруу

2.2	Көп маданияттуу билим берүүнү өнүктүрүүгө шарт түзүү	2.2.1. Программанын предметтик стандартына жана окуу материалдарына Кыргызстандын тарыхы жана Кыргыз Республикасында жашаган этностордун тарыхы, маданияты боюнча БИМ, УИА тарабынан иштелип чыгып, киргизилген сунуштар боюнча иш алып баруу	Нарын шаардык билим берүү бөлүмү	Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр, ККА	2022-2024-жылдар	Программанын жаңыланган мамлекеттик жана предметтик стандарты жана мектептер менен ЖОЖдор үчүн окуу материалдары
		2.2.4. Көп түрдүүлүктүн баалуулуктары маселелери боюнча билим берүү уюмдарынын мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу жана тажрыйба менен алмашуу	Нарын шаардык билим берүү бөлүмү	Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр, ӨЭУ	2022-2023-жылдар	Катышуучулардын жана даярдалган окутуучу тренерлердин саны
2.3	Биргелешкен долбоорлорду жана иш-чараларды ишке ашыруу аркылуу ар кандай региондук, диний, этностук жана башка таандыктагы топтордун ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн жана	2.3.3. Концепцияны илгерилетүү үчүн ар кандай иш-чараларды өткөрүү (турнирлерди, фестивалдарды, курултайларды ж.б.)	Нарын шаардык мэриясы, Нарын шаардык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмү	Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр, ӨЭУ, ККА, бизнес-коомчулук, ЖМК	2022-2026-жылдар	Иш-чаралардын саны
		2.3.4. "Эң ынтымактуу ЖӨБ" жана "Эң ынтымактуу шаар" сынактарын өткөрүү	Нарын шаардык мэриясы	Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр	Жыл сайын	Сынактардын саны жана таасиринин жыйынтыктары

	кызматташтыктын деңгээлин жогорулатуу					
3	3-багыт: Мамлекеттик тилди өнүктүрүү, көп тилдүүлүктү сактоо жана өнүктүрүү					
3.1	Расмий, эне жана чет тилдерди билүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүү	3.1.2. Зарылдыкка жараша жергиликтүү бюджеттердин жана бюджеттен тышкары каражаттардын эсебинен жамааттарда мамлекеттик, расмий жана башка тилдердин борборлорун, курстарын ачуу үчүн шарттарды түзүү	Нарын шаардык мэриясы Нарын шаардык жаштар кеңеши	Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр, ӨЭУ, ККА, бизнес-коомчулук, ЖМК	2022-2024-жылдар	Курстарга келген адамдардын саны
4	4-багыт: Башкарууга жана чечим кабыл алуу процесстерине жетүүдө бирдей шарттарды түзүү					
4.3	Ченемдерди кабыл алуу процесстеринде ар кандай социалдык топтордун өкүлдөрүн тартуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана стимулдарды түзүү	4.3.2. Жергиликтүү деңгээлдеги чечимдерди кабыл алуу процесстерине калктын ийгиликтүү катышуу практикасын жайылтуу жана жалпылоо	Нарын шаардык мэриясы	Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр	Жыл сайын	Ийгиликтүү практикалар, тажрыйба алмашуу боюнча өткөрүлгөн тегерек столдордун саны

Аппарат жетекчи

Н.Кайыпов